

“КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунун
(Банктык эсеп келишимин түзүүгө)
АЙКЫН ОФЕРТАСЫ

_____ 20____-ж.

_____ ш.

1. Жалпы шарттар

1.1. Бул документ “КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунун (мындан ары - Банк) кызыкдар жеке жактарга даректелген Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине ылайык Банктын www.ksbc.kg расмий сайтында жарыяланган, төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда банктык эсеп келишимин түзүүгө расмий сунушу (айкын оферта) болуп саналат.

1.2. “КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунун Банктык эсеп келишими (мындан ары текст боюнча - Келишим) өзгөчө тартипте: тараптардын кол койбостон, ушул офертага акцепт аркылуу түзүлөт. Ушул оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 402-беренесине ылайык юридикалык күчкө ээ болот жана тараптар кол койгон Келишимге күчү бирдей болуп саналат. Келишимдин тексти ушул офертада берилген.

1.3. Ушул оферта түзүлгөн Келишимдин бардык маанилүү шарттарын камтыйт. Ушул офертанын акцепти, төмөндө берилген шарттарды толук жана шартсыз кабыл алуу сыяктуу эле, кардардын - жеке жактын эсебин ачууга арызда тиешелүү пунктка кол коюу болуп эсептелет. Кардар ушул офертанын кайсы бир пунктуна макул болбогон учурда, Банк менен жазуу жүзүндө келишим түзүү сунушталат.

2. Келишимдин предмети

2.1. Ушул Келишимдин предмети Тараптардын ортосунда талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептерди жана улуттук жана чет өлкө валюталарындагы мөөнөттүү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептерди ачуу жана тейлөө боюнча мамилелерди түзүү болуп саналат. Андан ары келишимдин тексти боюнча "эсептер" жана "банктык эсептер" деген эгерде мөөнөттүү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер түз белгиленбесе, талап боюнча төлөнүүчү банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептерди билдирет. Банк Кардарга Кардардын арызында көрсөтүлгөн валюталарда банктык эсептерди ачат жана аларга Кардардын пайдасына түшкөн Кыргыз Республикасынын валютасындагы жана чет өлкөлүк валюталардагы акча каражаттарын чегерүүгө, жарандык мыйзамдарга, колдонуудагы банктык эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык эсептен акча каражаттарын которуу же берүү жөнүндө Кардардын буйруусун аткарууга милдеттенет.

2.2. Эсептер боюнча операциялар Банк тарабынан ушул Келишимдин 6-бөлүмүнө ылайык сый акы алуу менен жүргүзүлөт.

2.3. Ушул келишимдин колдонулушу Кардарды идентификациялоо/тастыктоо үчүн кызмат кылган _____ бирдиктүү кардар номери менен ачылган, сом жана чет өлкө валюталарындагы Кардардын банктык эсептери жана мөөнөттүү банктык аманаттар

(депозиттер) боюнча эсептери (мындан ары – аманаттар боюнча эсептер) боюнча жүргүзүлгөн операцияларга жайылтылат.

2.4. Тараптардын кредиттерди, овердрафттарды берүүгө жана Банктын башка кызмат көрсөтүүлөрүнө байланыштуу мамилелери Тараптар түзгөн же кабыл алган өзүнчө келишимдер, эрежелер жана башка документтердин жоболору жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

3. Эсептерди ачуу тартиби

3.1. Банк Кардар тарабынан эсептерди ачуу үчүн зарыл болгон бардык документтер берилген шартта, Кардардын арызында көрсөтүлгөн валютада эсепти (эсептерди) ачууга милдеттенет. Кардар тарабынан эсепти ачуу, Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо жана верификациялоо боюнча талаптарды аткаруу жана Кардарды талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтер берилбеген учурда, ошондой эле туура эмес документтер берилген учурда, Банк Кардарга эсепти ачуудан же Кардардын эсеби боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга милдеттүү.

3.2. Кардардын өтүнүчү боюнча ушул Келишимдин колдонуу мөөнөтү ичинде талап боюнча төлөнүүчү жаңы эсептер ачылган учурда, анын жоболору алар ачылган учурдан тартып жаңы ачылган эсептерге да жайылтылат.

3.3. Эсептин(эсептердин) номери аны ачууда Кардарга жазуу жүзүндө билдирилет. Банк зарыл болгон учурда Кардардын эсебине(эсептерине) ыйгарылган номерди өзгөртүүгө укуктуу. Бул тууралуу Банк Кардарга өзгөрүүнүн болжолдонгон күнүнө чейин 30 (отуз) календардык күн мурда алдын ала маалымдоого милдеттүү.

3.4. Кардар код сөздү “_____” аныктайт, ал Банкка кайрылганда Кардарды идентификациялоо үчүн колдонулат. Эсепти ачууга арызда код сөзүн көрсөткөн Кардар муну менен Банкка эсеп боюнча акча каражаттарынын жылышы жөнүндө, эсептеги акча каражаттарынын калдыгы жөнүндө маалыматты жана көрсөтүлгөн код сөздү атаган адамдарга телефон аркылуу башка маалыматтарды берүүгө ыйгарым укук берет. Банк Кардардын код сөзүн үчүнчү жактарга ачыкка чыгаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.

4. Эсептерди тейлөө тартиби

4.1. Банк эсеп боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, банк эрежелеринде жана ишкер жүгүртүм адаттарында каралган операцияларды жүргүзөт.

4.2. Кардардын эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн Банк өз тандоосу боюнча башка банктарды жана/же финансы-кредит уюмдарын тартууга укуктуу.

4.3. Кардардын пайдасына түшкөн чет өлкө валютасындагы каражаттарды чегерүү Банк тарабынан тиешелүү банк-корреспонденттен Банктын эсеби боюнча көчүрмө алынган күндөн кийинки банктык күндөн кеч эмес жүргүзүлөт.

4.4. Эсеп боюнча операцияларды жүргүзүүдө Кардар Банкка Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык таризделген төлөм документтерин берүүгө тийиш. Кардардын эсебине акча каражаттарын чегерүү үчүн негиз болгон документтерде толук эмес, бурмаланган, так эмес же карама-каршы маалыматтар камтылган же мындай документтер жок болгон учурда, Банк зарыл маалыматты камтыган документ алынганга чейин Кардардын эсебине түшкөн сумманы чегерүүнү кечиктирүүгө укуктуу. Мындай учурларда Банктын иликтөө жүргүзүү тартиби Банк тарабынан белгиленген эрежелер менен аныкталат. Документте Кардарды толук

идентификациялоо/верификациялоо үчүн зарыл болгон маалыматтар жок болгон учурда же туура эмес маалыматтар болгон учурда Банк сумманы жөнөтүүчүгө кайтарып берүүгө укуктуу.

4.5. Кардар тарабынан Банкка берилүүчү ар кандай документтер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык келүүгө, ал эми зарыл болгон учурда Банк тарабынан берилген формалар жана үлгүлөр боюнча толтурулууга тийиш. Банкка берилген бардык документтерде гелий калемсапты колдонууга тыюу салынат.

4.6. Кардар тарабынан берилген ар кандай документтердин мазмуну, мыйзамдуулугу үчүн жоопкерчиликти Кардар өз алдынча тартат.

4.7. Кардар Банк тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды кандайдыр бир мыйзамга каршы максаттарда колдонбоого; кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого), террористтик/экстремисттик ишти каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтууга багытталган эч кандай аракеттерди (операцияларды) жасабоого милдеттенет.

4.8. Кардар Банкка кошумча маалыматтарды жана документтерди, анын ичинде Кардарды жана бенефициардык менчик ээсин(лерин) идентификациялоо жана верификациялоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына ылайык террористтик/экстремисттик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча талаптарды ишке ашыруу максатында Банктын суроо-талабы боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча тастыктоочу документтерди берүүгө милдеттенет.

4.9. Банк Кардардан Кардардын эсеби боюнча жүргүзүлгөн операцияга байланыштуу документтерди (анын ичинде контракттар боюнча келишимдердин түп нускаларын, эсеп-фактураларды ж.б.) кошумча сурап алууга укуктуу. Эгерде Кардар операциянын мыйзамдуулугун жана экономикалык жактан максатка ылайыктуулугун тастыктаган талап кылынган документтерди Банкка берүүдөн баш тартса, Банк операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга укуктуу.

4.10. Кардардын эсептериндеги бардык эсептешүү-акчалай операциялар анын белгиленген формадагы төлөм документтери боюнча жазуу жүзүндөгү буйруусунун негизинде, бардык зарыл реквизиттерди милдеттүү түрдө көрсөтүү менен жүзөгө ашырылат. Кардардын буйруусу Банкка “Интернет/Мобилдик-Банкинг”¹ системасын же ушул Келишимде же тиешелүү келишимдерде каралган шарттарда жана тартипте башка каражаттарды пайдалануу менен электрондук байланыш аркылуу берилиши мүмкүн. Эсептерден каражаттарды Кардардын буйруусу жок эсептен алуу ушул Келишимде каралган учурларда, ошондой эле мындай эсептен алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда ишке ашырылат.

4.11. Эгерде анда бир же бир нече реквизит жок болсо же даана эмес жазылса, же туура эмес реквизит көрсөтүлсө, эсепте банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн банктын комиссиясын төлөө үчүн каражат жетишсиз болсо, ошондой эле эсепке ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан камак салынса, Банк Кардардын тапшырмасын аткаруудан баш тартууга укуктуу. Эгерде которууга арыз (төлөм документи) аткарууга кабыл алынса жана аны аткаруу процессинде жогоруда көрсөтүлгөн жана аны аткаруудан баш тартуу үчүн негиз болуп саналган факты/фактылар аныкталса, которууга арыз (төлөм

¹Бул шарт Кардарды “Интернет-Банкинг” кызматына кошкон учурдан тартып колдонулат.

документи) бул документ кабыл алынган күндөн кийинки банк күнүнөн кеч эмес кайра кайтаруунун себеби жөнүндө белги коюу менен Кардарга кайтарылып берилет.

4.12. Акча каражаттарын эсептен алуу боюнча операциялар эсептеги каражаттардын калдыгынын чегинде жүзөгө ашырылат.

4.13. Банк Кардардын Кыргыз Республикасынын валютасындагы жана чет өлкө валютасындагы төлөмдөр боюнча тапшырмаларын Банк тарабынан белгиленген операциялык сааттарда кабыл алат. Кардардын эсебинен чет өлкө валютасындагы каражаттарды эсептен алуу жана которуу Кардардын каражаттарды которуу боюнча арызын алган күнү жүргүзүлөт. Чет өлкө валютасындагы каражаттарды которуу Банк тарабынан эгерде которууга арыз берилген күнү бул төлөмдү аткаруу жөнүндө Кардар тарабынан арыз берилбесе, Кардардын арызы Банкка түшкөн күндөн кийинки банктык күнү жүргүзүлөт.

Мында Банк эгерде ал каражаттарды алуучунун банкына которуу үчүн бардык зарыл жана мүмкүн болгон аракеттерди жасаса, каражаттарды которуу милдеттенмесин аткарган болуп саналат.

4.14. Эгерде төлөм документин кабыл алган учурдан тартып акча каражаттарын которууга чейин Банк тарабынан төлөм документин кабыл алуудан баш тартуу үчүн ушул Келишимдин 4.7-пунктунда каралган негиздердин бири аныкталса, Банк эсептен алынган акча каражаттарын Кардардын эсебине которот жана кайтаруунун себептерин көрсөтүү менен төлөм документин Кардарга кайтарып берет.

4.15. Акча каражаттары алуучунун реквизиттерди (анын ичинде алуучунун банкынын реквизиттерин) туура эмес көрсөткөндүгүнө байланыштуу орун алса, акча каражаттарынын кечиктирилиши, жоголушу же кечигишине же жоголушуна байланыштуу башка кесепеттер үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

4.16. Банк башка мамлекеттердин кандайдыр бир каталары, кайтаруулары, экономикалык санкциялары, анын ичинде соода же финансылык тыюу салуулар, чектөөлөр, ошондой эле банк-корреспонденттин (үчүнчү тараптын) которууларды тосмолоосу же корреспонденттердин, субагенттердин жана башка агенттердин банктарынын туура эмес аракеттери, кемчиликтери үчүн, анын ичинде корреспонденттердин төлөмдөрдү аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт. Кардар корреспонденттик эсептерди жүргүзүү тартиби боюнча жана аларды тейлөөгө тарифтер боюнча, корреспонденттердин банктарынын башка корреспонденттер менен тарифтери боюнча макулдашууларды кошо алганда, Банк менен анын корреспондент-банктарынын жана/же субагенттеринин ортосундагы келишимдерге тиешелүү маселелер боюнча (анын ичинде корреспонденттердин Кардардын негизги которуу суммасынан өз комиссияларын эсептен алуусу) Банкка эч кандай дооматтарды койбоого макул болот. Кардар себептерин аныктоосуз жана тастыктоочу документтерди талап кылуусуз, корреспонденттик эсеп аркылуу Кардардын төлөмдөрүн жүргүзүүгө тыюу салуу жөнүндө Банктын нускамаларына алдын ала макулдугун берет.

4.17. Кардар кирген төлөмдөр үчүн актуалдуу эмес банктык реквизиттерди колдонгон учурда, Банк жоопкерчилик тартпайт.

4.18. Кардардын эсебиндеги каражаттар бардык эсептешүү документтерин төлөө үчүн жетишсиз болгон учурда, Банк төлөмдөрдү алардын түшүү кезектүүлүгүндө же Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

4.19. Кардардын буйруусу, төлөм тапшырмасы жана макулдугу жок (акцептсиз тартипте) анын эсебинен жана аманат боюнча эсебинен Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде каралган тартипте салык кызматынын органдары тарабынан коюлган аткаруу

документтеринин, салыктык төлөм талаптарынын негизинде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында мындай укук берилген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана башка жактардын талабы боюнча акча суммасы, ошондой эле Кардардын эсебине жаңылыш чегерилген сумма, Банктын тарифтерине ылайык көрсөтүлгөн банктык кызматтар үчүн банктын комиссиясы, Кардар менен иштиктүү мамилелердин жүрүшүндө пайда болгон Банктын чыгашаларын компенсациялоонун эсебине акча суммасы, берилген кредитти жана белгиленген пайыздарды жана үстөк айыптарды төлөөдөгү сумма, Кардардын Банктын алдындагы милдеттенмелерин төлөөдөгү сумма, ошондой эле Кардардын Банктын алдындагы милдеттенмелери боюнча, анын ичинде банктык тейлөө менен байланышпаган, бирок Банк менен Кардардын ортосундагы башка укуктук мамилелерден келип чыккан акча каражаттарынын башка суммасы эсептен алынат.

4.20. Банк Кардарга алдын ала билдирүүсүз санкциялык тизмеге киргизилген Кардардын, же эгерде Кардарга жана бенефициардык ээсине карата террористтик/экстремисттик ишке жана массалык кыргын салуучу куралды таратууга катышкандыгы тууралуу маалыматтар болсо, анын операциясын (бүтүмүн) жана/же каражаттарын токтоосуз тоңдурууга укуктуу.

4.21. Эгерде Кардарга жана/же бенефициардык ээсине карата кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар болсо, Банк Кардардын операциясын (бүтүмүн) токтото турууга укуктуу.

4.22. Банк Кардарга анын эсептери жана аманаттар боюнча эсептери боюнча банктык сырды кепилдейт. Кардардын операциялары, эсептери жана аманаттар боюнча эсептери боюнча маалыматтарды үчүнчү жактарга берүү, ошондой эле эсеп боюнча операцияларды токтото туруу (ушул Келишимде каралган учурлардан тышкары) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте гана ишке ашырылат.

5. Интернет/Мобилдик Банкинг системасында ачылган мөөнөттүү банктык аманат (депозит)

5.1. Интернет/Мобилдик Банкинг системасынын колдонуучусу болуп саналган кардар ушул Келишимдин алкагында шарттары ушул бөлүмдө камтылган мөөнөттүү банктык аманатты (депозитти) аралыктан ача алат.

5.2. Интернет/Мобилдик Банкинг системасы аркылуу ал боюнча банктык аманат (депозит) ачылган, Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) келишими банктык аманаттын (депозиттин) суммасы аманат боюнча эсепке Банкка түшкөн күндөн тартып электрондук кол тамга коюлган электрондук документ түрүндө түзүлдү деп эсептелет.

5.3. Мөөнөттүү банктык аманат (депозит) аралыктан төмөнкү түрлөр (продуктар) боюнча ачылышы мүмкүн: “Классикалык” жана “Топтомо”. Мөөнөттүү банктык аманаттын сунушталган жалпы шарттары Банктын сайтында төмөнкү шилтеме боюнча жайгаштырылган: <https://clck.ru/3P7P77>.

5.4. Мөөнөттүү банктык аманаттын түрү, валютасы, суммасы, мөөнөтү жана номиналдык пайыздык чени сыяктуу мөөнөттүү банктык аманаттын шарттары Кардар тарабынан Интернет/Мобилдик Банкингдин тиешелүү салмаларында мөөнөттүү банктык аманаттын сунушталган жалпы шарттарынан тандалып алынат жана андан ары Мөөнөттүү банктык аманат келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Депозит боюнча маалыматта берилет.

5.5. Эгерде мөөнөттүү банктык аманат иш күнү эмес аралыкта ачылса, анда кийинки иш күнү кабыл алынды деп эсептелет.

5.6. Пайыздар жылына 365 (үч жүз алтымыш беш) күн эсебинде мөөнөттүү банктык аманаттын суммасына аманат боюнча эсепке акча каражаттары түшкөн (салынган) күндөн кийинки күндөн тартып, аны Кардарга кайтарылган (же Келишим бузулган, же Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча аманат боюнча эсептен акча каражаттары алынган) күндөн мурунку күнгө чейин чегерилет.

5.7. Эгерде мөөнөттүү банктык аманаттын (депозиттин) жана/же чегерилген пайыздардын мөөнөтүнүн аяктоо күнү жумуш эмес күн болуп саналса, анда Банк тарабынан төлөө андан кийинки биринчи жумуш күнү жүргүзүлөт.

5.8. Мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтү аяктагандан кийин Аманатчы келбеген жана мөөнөттүү банктык аманаттын суммасын жана ал боюнча чегерилген пайыздарды талап кылбаган учурда, мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтү мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтүн узартуу (пролонгациялоо) учурунда колдонуудагы шарттарда жана пайыздык чен боюнча ушундай эле мөөнөткө автоматтык түрдө узартылды (пролонгацияланды) деп эсептелет. Мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтүн пролонгациялоодо (узартууда) ушул Келишимге карата Тараптардын ортосунда кошумча макулдашуу түзүлбөйт. Мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтүн пролонгациялоонун (узартуунун) саны чектелбейт. Мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтүн узартууда (пролонгациялоодо) мөөнөттү эсептөө мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтү бүткөн күндөн кийинки күндөн тартып кайрадан башталат. Кардар тарабынан талап кылынбаган пайыздардын суммасы мөөнөттүү банктык аманаттын суммасын көбөйтпөйт (капиталдаштырылбайт), буга тете ага пайыздар чегерилбейт. Эгерде мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтү аяктаган күнгө карата ушул Келишимдин 5.3-пунктунда көрсөтүлгөн продукттардын шарттары өзгөрсө жана/же Банктын продукттарынын линейкасынан чыгарылса (жок болсо), автоматтык түрдө пролонгациялоо (узартуу) жүргүзүлбөйт жана банктык аманаттын суммасына пайыздар чегерилбейт.

5.9. Банктын бөлүмдөрүндө гана Мөөнөттүү банктык аманат келишимин мөөнөтүнөн мурда бузууга болот.

5.10. Мөөнөттүү банктык аманат келишими мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, Банк аманаттын суммасын жана пайыздарды Кардардын ушул Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу/мөөнөттүү банктык аманаттын бардык суммасын же анын бир бөлүгүн талап кылуу жөнүндө арызын алган учурдан тартып 48 (кырк сегиз) саат ичинде төлөйт. Мында пайыздар мөөнөттүү депозитте акча каражаттарынын иш жүзүндө болгон убактысына жараша жана сый акы чендеринин төмөнкү өлчөмдөрүнө ылайык кайра эсептелет жана төлөнөт:

3 айга чейин	3 айдан жогору 6 айга чейин	6 айдан жогору 9 айга чейин	9 айдан жогору 12 айга чейин	12 айдан жогору
чен 0%	чен 3 ай аманат	чен 6 ай аманат	чен 9 ай аманат	чен 12 ай аманат

5.11. Банк мөөнөттүү банктык аманаттын мөөнөтүнүн чегинде Кардардын акча каражаттарын (аманаттын суммасын) өз каалоосу боюнча тескөөгө укуктуу.

5.12. Банк Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана эл аралык макулдашууларга ылайык салыктарды кармоого укуктуу.

5.13. Эгерде продукт аманаттын суммасын толуктоо мүмкүнчүлүгүн караса, аманаттын суммасын толуктоо төмөнкү шарттарда жүргүзүлөт:

- ✓ аманат боюнча эсепке Кардар тарабынан жүргүзүлгөн кошумча төгүм (толуктоо) аманаттын суммасына кошулат;

“КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунунун
(Банктык эсеп келишимин түзүүгө)

АЙКЫН ОФЕРТА

- ✓ банктык аманат мөөнөтү аяктаган күнгө чейин акыркы 60 күндү эске албаганда, банктык аманат мөөнөтүнүн ичинде кошумча төгүмдөр (толуктоо) кабыл алынат.

- ✓ Аманаттын суммасын толуктоодо пайыздар Кардар тарабынан салынган сумманы эске алуу менен акча каражаттары банктык аманаттын эсебине келип түшкөн (салынган) күндөн кийинки күндөн баштап депозиттин иш жүзүндөгү суммасына чегерилет.

5.14. Мөөнөттүү банктык аманат келишиминин ушул бөлүмдө каралбаган башка шарттары колдонулган бөлүгүндө ушул Келишим жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

5.15. Аманаттын суммасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык тартипте, өлчөмдөрдө жана шарттарда корголгон.

6. Банктык кызматтарга төлөө жана эсептешүүлөр тартиби

6.1. Ар бир операция үчүн Банктын комиссияларынын өлчөмү Банктын Активдерди жана пассивдерди башкаруу боюнча комитет (АПБК) тарабынан бекитилген Тарифтерге ылайык белгиленет.

6.2. Операциялар төлөм Кардардан иш жүзүндө качан алынганынан көз карандысыз, операция жүргүзүлгөн күнгө карата колдонуудагы тарифтер боюнча төлөнөт.

6.3. Кардар Банкка биринчи кезекте акцептсиз тартипте өзүнүн эсебинен көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөмдөрдүн эсебине комиссиялардын суммасын эсептен чыгарууну тапшырат.

Банк Кардардын операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн төлөөгө Кардардын эсептеринен акча каражаттарын конвертациялоо учурунда Банк тарабынан белгиленген тиешелүү валютаны сатып алуу курсу боюнча аларды конвертациялоо менен пайдаланууга укуктуу. Айрым операцияларды жүргүзүүдө тараптар төлөөнүн башка ыкмасын макулдашышы мүмкүн.

6.4. Банк бул өзгөртүүлөр Кардардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын начарлатпаган жана/же басмырлабаган шартта, алар күчүнө киргенге чейин кеминде 10 (он) жумуш күн мурда Банктын Операциялык залындагы маалымат такталарында жана Банктын сайтында (www.ksbc.kg) жайгаштыруу аркылуу Кардарга милдеттүү түрдө билдирүү менен ушул Келишимдин шарттарын, ар кандай банктык операцияларга жана бүтүмдөргө тарифтерди, лимиттерди жана шарттарды бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө укуктуу.

6.5. Эгерде тараптардын ортосундагы өзүнчө макулдашууда башкача белгиленбесе, Банк Кардардын эсептеринде турган анын акча каражаттарына Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык пайыздарды чегерет.

6.6. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда салык агенти катары кардардын салык милдеттенмелерин аткаруу эсебине акча каражаттарын кармап калууга (эсептен чыгарууга) укуктуу.

7. Кабарлоо жана кат алышуу

7.1. Эсептер жана аманаттар боюнча эсептер боюнча операцияларды жүргүзүүдө келип чыккан маселелер боюнча бардык кат алышууларды тараптар ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн бири биринин почта даректери боюнча жүргүзүшөт. Почта

дарегиндеги бардык өзгөрүүлөр жөнүндө Кардар Банкка жазуу жүзүндө токтоосуз билдирүүгө тийиш.

Эгерде Кардар башкача билдирбесе, анын ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн дареги туура почта дареги болуп эсептелет.

Банкка белгилүү болгон акыркы дарек боюнча Кардарга жөнөтүлгөн бардык маалыматтар почта жөнөтмөлөрүн жеткирүү үчүн зарыл болгон убакыт өткөндөн кийин Кардар тарабынан алынган болуп эсептелет.

7.2. Кардар көчүрмөнү алган учурдан тартып дароо, бирок 10 (он) календардык күндөн кеч эмес кредит боюнча да, дебеттик эсеп боюнча да бардык жаңылыш операциялар тууралуу билдирүүгө милдеттүү, болбосо ал негизсиз алынган каражаттарды пайдалангандыгы үчүн айыптарды төлөө, жүгүртүүдөн каражаттарды алуу ж.б. менен байланыштуу жагымсыз кесепеттердин келип чыгуу тобокелдигин тартат.

7.3. Кардар Банкка эсептерди ачуу үчүн берилген документтердеги бардык өзгөрүүлөр (почта жана банктык реквизиттери, паспорттук маалыматтарынын, катталган дарегинин/иш жүзүндө жашаган жеринин ж.б. өзгөрүшү) тууралуу Банкка 3 (үч) банктык күндүн ичинде маалымдоого жана мындай өзгөртүүлөр киргизилгендиги тууралуу документтердин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берүүгө, ошондой эле Келишим боюнча тараптардын өз милдеттенмелерин аткарышы үчүн мааниге ээ болгон башка жагдайлар жөнүндө кабарлоого милдеттүү.

7.4. Кардар арызда көрсөтүлгөн телефон номерине SMS–кабарлоону алууга макул.

7.5. Кардар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзамдардын талаптарын сактоого, ошондой эле Банктын суроо-талабы боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча тастыктоочу документтерди берүүгө милдеттенет.

8. Талаш-тартыштарды чечүү тартиби

8.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткарууда келип чыгышы мүмкүн болгон талаш-тартыштарды жана пикир келишпестиктерди Тараптар сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салууга аракет кылышат.

8.2. Өз ара алгылыктуу чечимге жетишилбегенде тараптар талаш маселени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын сотуна чечүүгө беришет.

9. Тараптардын жоопкерчилиги

9.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Тараптар ушул Келишимде каралган тартипте, ал эми Келишимде каралбаган учурларда – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.

9.2. Келишим боюнча милдеттенмелерди экинчи Тараптын аткарбагандыгынын же талаптагыдай эмес аткаргандыгынын натыйжасында кызыкчылыктары бузулган Келишимдин Тарабы ага бул Тарап келтирген зыяндын толук ордун толтурууну талап кылууга укуктуу, мында зыян деген укугу бузулган Тарап өз укуктарын жана кызыкчылыктарын калыбына келтирүү үчүн жүргүзгөн чыгашаларын (реалдуу зыянды) түшүндүрөт.

9.3. Кардар Банктын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө мөөнөтү өтүп кеткен учурда, анын ичинде Кардардын эсептешүү эсебинде каражаттардын жоктугунан же жетишсиздигинен

улам төлөмдү алуу мүмкүн болбогон учурда, Банкка күнүнө 0,1% өлчөмүндө туумду төлөйт.

9.4. Тараптар эгерде бул Тараптардын бири да алдын ала билбеген же акылга сыярлык аракеттер менен алдын ала албаган жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажор) натыйжасы болсо, милдеттенмелерди жарым-жартылай же толук аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Жеңилгис күч жагдайларына төмөнкүлөр кирет, бирок алар менен чектелбейт: төлөм системасындагы штаттан тышкаркы кырдаалдар, табигый кырсыктар, өрт, суу ташкыны, жер титирөө, башка табигый же техногендик кырсыктар, эпидемиялар, согуштук аракеттер, мамлекеттик төңкөрүштөр, өзгөчө абалды киргизүү, революциялар, массалык башаламандыктар, террористтик актылар, жарандык толкундоолор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, мамлекеттик органдарынын, Улуттук банкынын аракеттери, ушул келишим түзүлгөн күндөн кийин күчүнө кирген ченемдик актылар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана/же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ушул Келишим боюнча тиешелүү Тараптын өз милдеттенмелерин аткара албай калышына алып келген чечимдин кабыл алынышы, ошондой эле Тараптардын акылга сыярлык көзөмөлүнөн тышкары турган башка жагдайлар, мында форс-мажордук жагдайдын келип чыгышы ушул Келишим күчүнө киргенден кийин орун алууга тийиш. Мында Тараптар эгерде ушул Келишимдин шарттарына ылайык чегерүүгө тийиш болсо, чегерилген пайыздарды эске алуу менен бири биринин алдындагы бардык карыздарын төлөө милдетинен бошотулбайт.

9.5. Ушул Келишимдин 9.4-пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар келип чыккан учурда форс-мажордук жагдайларга шилтеме кылган Тарап экинчи Тарапка мындай жагдайлар келип чыккан күндөн тартып 10 (он) күндөн кеч эмес жазуу жүзүндө кабарлоого милдеттүү. Форс-мажордук жагдайларга шилтеме кылган Тарап аларды тастыктоо үчүн компетенттүү мамлекеттик органдын документин берүүгө милдеттүү.

10. Тараптардын кызыкчылыктарын коргоо

10.1. Ушул келишимдин шарттарында чечилбеген, бирок ал боюнча тараптардын мамилелеринен келип чыккан, Келишимдин Тараптарынын кызыкчылыктарына тиешеси бар бардык маселелер боюнча алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин жана жоболорун жетекчиликке алышат.

11. Келишимдин колдонуу мөөнөтү жана бузуу тартиби

11.1. Ушул Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлдү, Банк Келишимдин 2.3-пунктуна ылайык акцептти алган учурдан тартып күчүнө кирет жана аны бузган же Банкта Кардардын бардык эсептери жана аманаттар боюнча эсептери жабылган учурга чейин күчүндө болот.

11.2. Ушул Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча бузулушу мүмкүн.

11.3. Кардар каалаган убакта Келишимди бузууга же бир же бир нече эсепти жабууга укуктуу. Кардардын бир же бир нече эсепти жабышы, эгерде жок дегенде бир эсеп ачык калса, ушул Келишимдин токтотулушуна алып келбейт.

11.4. Банк төмөнкү учурларда бул тууралуу эсеп(тер) жабылганга чейин бир ай мурда Кардарга жазуу жүзүндө билдирип, Кардардын эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- 1 (бир) жыл ичинде Кардардын эсеби боюнча акча каражаттары жана операциялар жок болгон учурда;

“КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунунун
(Банктык эсеп келишимин түзүүгө)

АЙКЫН ОФЕРТА

- Кардар тарабынан ушул Келишимдин шарттары олуттуу жана/же бир нече жолу бузулган учурда.

11.5. Банк төмөнкү учурларда Кардардын эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- Кардар тарабынан Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо/верификациялоо талаптарын, ошондой эле Кардарды талаптагыдай текшерүүнүн же эсеп(тер) боюнча операцияларды жүргүзүү боюнча башка чараларды аткаруу үчүн зарыл болгон тиешелүү документтер берилген эмес;
- Кардар тарабынан эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон, жүргүзүлүп жаткан операциянын экономикалык жактан максатка ылайыктуулугун тастыктаган тиешелүү документтер берилбесе.
- Кардар тарабынан анык эмес (жалган, жасалма ж.б. документтер) же жараксыз документтер берилген.

Эсепти жапканда Банк эсепти ачуу жана башкаруу процессинде Кардар берген документтерди кайтарып бербейт.

11.6. Келишим ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда дагы Банк тарабынан бир тараптуу тартипте бузулушу мүмкүн.

11.7. Ушул Келишим бузулган учурда акча каражаттарынын калдыгы Кардарга накталай түрдө берилет же Кардардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү боюнча банктык эсеби жабылган күндөн тартып Кардар көрсөткөн реквизиттер боюнча 5 (беш) жумуш күнү ичинде башка банктык эсепке которулат. Банк Кардарга акыркы белгилүү дареги боюнча акча каражаттарынын калдыгын алуу зарылчылыгы жөнүндө билдирет.

11.8. Келишимди бузуу Келишим боюнча аткарылбаган милдеттенмелерден баш тартуу үчүн негиз болуп саналбайт. Тараптардын ортосундагы бардык өз эсептешүүлөр аяктагандан кийин Келишим бузулду деп эсептелет.

12. Өзгөчө шарттар

Биргелешкен эсепти жөнгө салуучу атайын шарттар

12.1. Бир адамга же чогуу бир нече адамга таандык болгон эсепке ээлик кылууга бир же бир нече адамдын кошулуусу бардык биргелешкен эсеп ээлеринин жалпы арызы берилгенде гана мүмкүн болот.

12.2. Эгерде эсеп бир нече жактын биргелешкен ээлигинде болсо, эсепте турган акча каражаттары эсептин биргелешкен ээлеринин биргелешкен менчиги болуп саналат. Эгерде Кардардын арызында эсепти тескөөнүн башка эрежелери каралбаса, эсеп ээлеринин бири биргелешкен эсептен каражаттарды өз алдынча жана жеке өзү ала алат.

12.3. Биргелешкен эсептин каалаган ээсинин Банктын алдында, анын ичинде Банк менен тиешелүү эсеп ээсинин ортосундагы башка келишимдерден жана бүтүмдөрдөн келип чыккан укуктук мамилелери боюнча карыздары болгон учурда, башка эсеп ээлери Банк биргелешкен эсепти күрөө же кармап калуу түрүндө тосмолой аларына, же башка эсеп ээлерине кошумча кабарлоосуз же алардын макулдугусуз тиешелүү эсеп ээсинин карызын биргелешкен эсептен аларына макул. Банк биргелешкен эсеп ээлеринин ар бирин эсептин жалгыз ээси деп эсептейт жана ушул негизде Банктын укуктарын же дооматтарын коёт.

12.4. Эгерде Банк биргелешкен эсеп боюнча ар кандай операцияларга карата биргелешкен эсеп ээлеринин бирине кат-кабар жөнөтсө, биргелешкен эсептин башка бардык ээлери кабарланды деп эсептелет. Биргелешкен эсептин ээлери мындай жол менен

биргелешкен эсептин ээлеринин ар бири ар кандай билдирүүнү алганда башкалардын бардыгын өкүлдөй турганына жана ар бир эсеп ээсине өзүнчө билдирүү жөнөтүүнүн кажети жоктугуна макул болушат.

12.5. Биргелешкен эсептин ар бир ээси башка бардык эсеп ээлерин өкүлдөйт жана биргелешкен эсептин башка ээлери менен макулдашуусуз биргелешкен эсепти жеке өзү тескөөгө ыйгарым укуктуу жана биргелешкен эсепте турган акча каражаттарын салуу, алуу, конвертациялоо жана башка тескөө боюнча ар кандай банктык операцияларды жүргүзүүгө, ошондой эле эгерде биргелешкен ээлер тарабынан бир эле учурда бир нече биргелешкен ээлеринин кол тамгаларынын милдеттүү түрдө болушу белгиленбесе, биргелешкен эсепти тескөөгө үчүнчү жактарга ишеним каттарды жеке өзү берүүгө укуктуу (эгерде кол тамга үлгүлөрүнүн карточкаларында башкасы белгиленбесе). Башкача нускама жок болгон учурда, Банк бир же бардык эсеп ээлери тарабынан салынган (депонирленген) каражаттарды биргелешкен эсепке чегерүүгө (биргелешкен эсепти кредиттөөгө), ошондой эле үчүнчү жактар тарабынан эсеп ээлеринин биринин атына салынган (депонирленген) каражаттарды биргелешкен эсепке чегерүүгө (биргелешкен эсепти кредиттөөгө) ыйгарым укуктуу жана укуктарга ээ.

12.6. Эсептин биргелешкен ээлеринин ортосунда эсеп боюнча өз укуктары жана андагы акча каражаттарынын калдыктары жана ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын тиешелүү компетенттүү органына кайрылуусу боюнча пикир келишпестиктер келип чыккан учурда, же үчүнчү жак бир, бир нече же бардык биргелешкен эсеп ээлерине каршы юридикалык аракетти жасаган жана Банкка эсептеги акча каражаттарын пайдалануу (ээлик кылуу, тескөө) укугуна байланыштуу ар кандай чектөөлөр жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү формада ыйгарым укуктуу жактар тарабынан маалымдалган учурда, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компетенттүү орган тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин бардык ээлерине эсепти пайдаланууга тыюу салууга укуктуу.

12.7. Компетенттүү орган тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин бардык адамдарга эсепти пайдаланууга тыюу салынган мезгилде эсептин биргелешкен ээлеринин бири каза болгон, аракетке жөндөмсүз болгон, эсепти тескөө укуктары же жөндөмдүүлүгү чектелген учурда, каза болгон эсеп ээсинин мурасын кабыл алган мураскорлор же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген (аракетке жөндөмсүз) эсептин тең ээсинин камкорчусу мүлкүн мураска же башкарууга кабыл алган эсеп ээсинин милдеттенмелери боюнча үчүнчү жактардын алдында жоопкерчилик тартат.

12.8. Компетенттүү орган тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин бардык адамдарга эсепти пайдаланууга тыюу салынбаса жана биргелешкен эсеп ээлеринин бири каза болгон учурда, Банк акча каражаттарын катталган биргелешкен эсеп ээлеринин санына бөлүүгө укуктуу жана алардын үлүшү бирдей деп таанылат. Банк каза болгон аманатчынын мураскорлорунан тиешелүү нускаманы алганга чейин эсепте өлгөн ээсинин үлүшүн эсепке алууну улантууга укуктуу. Эсептин калган ээлери эсепте калган үлүштү (- төрдү) тескөөгө укуктуу.

12.9. Адамды аракетке жөндөмсүз деп жарыяланган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дайындалган камкорчу анын эсебин тескөө укугуна ээ болот.

12.10. Эсеп ээлери аларга жүктөлгөн бардык карыздар же милдеттенмелер үчүн Банктын алдында чогуу жана өзүнчө жоопкерчилик тартышат.

13. Корутунду жоболор

“КСБ Коммерциялык банк” жабык акционердик коомунунун
(Банктык эсеп келишимин түзүүгө)

АЙКЫН ОФЕРТА

13.1. Кардар Келишимдин шарттары менен толук таанышып чыккандыгын тастыктайт жана Банктын ушул Келишимде каралган аракеттерине макулдугун билдирет.

13.2. Кардар муну менен жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсебине накталай жана накталай эмес төлөмдөр менен Кардардын жеке акча каражаттарынан тышкары, төмөнкүлөр чегериле турганын тастыктайт: эмгек акы, автордук гонорарлар, пенсиялар, алименттер, социалдык жөлөк пулдар, жеке жактын башка банктык эсебинен каражаттар, мурастаого байланыштуу төлөмдөр, эсеп ээсине таандык жеке мүлктү сатуу үчүн төлөмдөр жана эсеп ээсинин ишкердик жана/же ушул сыяктуу ишти жүргүзүүсүнө байланышпаган башка түшүүлөр жана төлөмдөр. Жеке жактын талап боюнча төлөнүүчү эсебинен кардар жеке мүнөздөгү төлөмдөрдү, анын ичинде жеке максаттар үчүн сатып алынган товарлар (көрсөтүлгөн кызматтар) үчүн төлөмдөрдү, коммуналдык төлөмдөрдү жана жеке мүнөздөгү жана эсеп ээсинин ишкердик жана/же ушул сыяктуу ишти жүргүзүүсүнө байланышпаган башка ушул сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзө алат.

13.3. Эгерде Кардар мамлекеттик жак, мамлекеттик кызматчы же алардын жакын тууганы болуп саналса, Кардар муну менен мыйзамдын талаптарына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга анын эсептери (аманаттары) жөнүндө маалыматтарды берүүгө макулдук берет.

13.4. Кардар муну менен Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын жана/же Америка Кошмо Штаттарынын тиешелүү органдарына (Ички кирешелер кызматы - Internal Revenue Service) Чет өлкөлүк эсептерге салык салуу жөнүндө мыйзамды (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) жана/же Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы өкмөттөр аралык (мамлекеттер аралык) макулдашууну ишке ашыруунун алкагында маалымат берүүгө шартсыз макулдугун берет².

13.5. Келишимге ар кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Кошумча макулдашуулар түрүндө таризделет. Кошумча макулдашуулар Келишим сыяктуу эле формада түзүлөт, Банк мыйзамдарга же укуктук актыларга же ушул Келишимдин шарттарына ылайык Кардардын макулдугусуз Келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу болгон учурлардан тышкары, аларга жөнөкөй жазуу жүзүндө кол коюлган учурдан тартып Тараптар үчүн милдеттүү болуп саналат.

Ушул Келишим кыргыз/орус/англис тилдеринде түзүлгөн. Келишимдин орус, кыргыз же англис тилиндеги версияларынын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда Келишимдин кыргыз тилиндеги версиясы артыкчылыкка ээ болот.

Ушул Келишимге карата колдонулуучу укук (мыйзам) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары болуп саналат. Ушул Келишимде чагылдырылбаган башка бардык учурларда тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана колдонуудагы банктык тажрыйбаны жетекчиликке алышат.

² Америка Кошмо Штаттарынын резиденттери үчүн